

**Кыргыз Республикасынын электр энергиясынын (кубаттуулуктун) дүн
рыногунда электр энергиясын эсепке алуу каражаттарын орнотуу,
алмаштыруу жана эксплуатациялоо эрежелерин бекитүү жөнүндө**

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-сентябрындагы № 530 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарын мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарына өткөрүп берүү жөнүндө» токтомуна ылайык буйрук кылам:

1. Кыргыз Республикасынын электр энергиясынын (кубаттуулуктун) дүн рыногунда электр энергиясын эсепке алуу каражаттарын орнотуу, алмаштыруу жана эксплуатациялоо Эрежелери тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Электр энергетикадагы мамлекеттик саясат башкармалыгы:

ушул буйрук катталган күндөн тартып үч күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин: www.gov.kg жана Кыргыз Республикасынын энергетика министрлигинин расмий веб-сайттарында жайгаштырсын;

расмий жарыяланган күндөн тартып үч күндүн ичинде буйрукту расмий тилиндеги көчүрмөсүн кагаз жана электрондук түрүндө, жарыялоо булагын белгилеп мамлекеттик каттоо үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жиберсин;

буйрук күчүнө кирген үч күндөн тартып бир жумуш күндүн ичинде көчүрмөсүн Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясына маалымат үчүн жиберсин.

3. Бул буйрук расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

4. Ушул буйруктун аткарылышын контролдоо Электр энергетикадагы мамлекеттик саясат башкармалыгына жүктөлсүн.

Об утверждении Правил установки, замены и эксплуатации средств учета электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии (мощности) Кыргызской Республики

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики», постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 сентября 2014 года № 530 «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики государственным органам и исполнительным органам местного самоуправления» приказываю:

1. Утвердить Правила установки, замены и эксплуатации средств учета электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии (мощности) Кыргызской Республики согласно приложению.

2. Управлению государственной политики в электроэнергетике:

в течение трех рабочих дней со дня регистрации настоящего приказа для официального опубликования разместить приказ на официальном веб-сайте Кабинета Министров Кыргызской Республики: www.gov.kg и Министерства энергетики Кыргызской Республики;

в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования направить копию приказа, на бумажном и электронном носителях, с указанием источника опубликования в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения Государственный реестр нормативных правовых актов;

в течение трех рабочих дней со дня вступления приказа в силу направить копию приказа в Администрацию Президента Кыргызской Республики для информации.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление государственной политики в электроэнергетике.